




*И.Арабаев атындагы
КМУ*



*Жалпы тарых жана
социалдык - экономикалык,
укуктук билим берүү
кафедрасы*



“ЖАЛПЫ ТАРЫХ ЖАНА СЭУББ” КАФЕДРАСЫНЫН ТАРЫХЫ ЖАНА МҮНӨЗДӨМӨСҮ

Кафедранын түзүлүү тарыхы, тарых мугалимдерин даярдоо максатында 1999-жылы Коомдук илимдер департаменти (КИД) болуп уюшулгандан башталат. 2001-жылы Коом таануу кызматкерлерин даярдоо борбору (КТКДБ) алдындагы гуманитардык жана социалдык-экономикалык дисциплиналар кафедрасы болуп түзүлгөн. 2002-жылы “Жалпы тарых” кафедрасы деп аталган. 2004-жылы И.Арабаев атындагы Кыргыз Мамлекеттик университетинин алдында Тарых жана социалдык-укуктук билим берүү институту (ТСУББИ) түзүлгөндөн баштап, кафедра институттагы профессордук-окутуучулар курамы жагынан алдыңкы орунга чыккан. 2013-жылы Жалпы тарых жана социалдык-экономикалык кафедрасына укук дисциплиналары биригип “Жалпы тарых жана социалдык-экономикалык, укуктук дисциплиналар кафедрасы” деп аталып калды.

Өзүнүн ишмердүүлүгүндө кафедра гуманитардык социалдык-экономикалык тармагындагы жогорку квалификациялуу кадрларды даярдоону максат кылып келет.

Уюштурулган мезгилден тартып кафедранын окутуучулары илимий иштердин түрдүү багыттары боюнча макалаларды басмага чыгарышты. Алардын ичинен коомдук-гуманитардык дисциплиналарды окутуунун методологиялык проблемаларын жана Ата мекендин, дүйнөнүн тарыхындагы ар түрдүү актуалдуу суроолорду чагылдырган республикалык жана эл аралык деңгээлдеги окутуучулардын жана студенттердин илимий макалалар жыйнагы, 30 жакын окуу-методикалык куралдар, 20 жакын монография, окуу китептери иштелип жана басылып чыгарылды.



Кафедра алдына койгон максаттарын ишке ашырыш үчүн төмөндөгүдөй багыттарда иш алып барат:

- ❖ лекцияларды, семинарларды жана окуунун башка түрлөрүн сапаттуу өткөрүү үчүн окутуунун инновациялык методдорун, жаңы маалыматтык технологияларды кеңири колдонуу; студенттердин өз алдынча иштерин жетектөө жана уюштуруу; мониторинг, окутуунун жетишкендиктерин, билим берүүнүн натыйжасын прогноздоо, студенттердин билимдерин көзөмөлдөө жана анын жыйынтыктарын чыгаруу;
- ❖ студенттердин жетишкендиктерине, талаптарына ылайык, заманбап, илимий жактан тастыкталган окутуунун технологиялары боюнча билим берүү жараянын долбоорлоо жана ишке ашыруу;
- ❖ студенттер менен окуудан тышкаркы (тарбиялык) иштерди уюштуруу жана өткөрүү;
- ❖ кафедранын иш багыты боюнча окуу куралдарын, электрондук окуу куралдарын, окуу методикалык комплекстерин (ОМК) басмага даярдоо жана чыгаруу;
- ❖ алдыңкы окутуучулардын иш тажрыйбасы менен таанышуу жана анын усулдук ыкмаларын жайылтуу, жаш окутуучуларга методикалык жактан жардам көрсөтүү;
- ❖ кырдаал менен шартталган маселелерди чечүү үчүн турмушта кеңири колдонулуучу илимий-изилдөө иштерин жүргүзүү; студенттердин илимий-изилдөө иштерине жетекчилик кылуу жана бүткөрүлгөн илимий-иштерди талкуулоо;
- ❖ педагогикалык компетенцияларды жакшыртуу үчүн тажрыйбаны системага келтирүү; окутуучулардын, бүтүрүүчүлөрдүн интеллектуалдык жана маданий-нравалык деңгээлин көтөрүү.

Кафедра университеттин жана институттун алдына койгон максаты жана милдеттеринин негизинде окуу, окуу-методикалык, студенттердин окуудан тышкаркы мезгилде илимий-изилдөө иштери жана башка ишмердүүлүктөрдү жүргүзүүдө. Профессорлорду, доценттерди, ага окутуучуларды, окутуучуларды, изденүүчүлөрдү жана магистранттарды камтыган профессордук-окутуучулар курамы, предметтерди илимий-теориялык, методикалык жогорку деңгээлде окутууда жана кафедра тарабынан бекитилген илимий-изилдөө жана окуу-методикалык иштерди жүргүзүүдө.

